

«ОПТИМА БАНК» ААК
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ*
 2026-жылдын 30-июнуна карата (кошо кошкондо)

	30.06.2026 МИҢ СОМ	30.06.2025 МИҢ СОМ	31.12.2025 МИҢ СОМ
Акча каражаттары	6 848 890	5 530 812	6 378 357
Кыргыз Республикасын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	8 665 960	15 333 632	17 663 482
Башка финансы институттарындагы жана банктардагы эсептер	11 877 557	8 261 361	10 274 219
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген насыялар жана аванстар	1 020 067	2 210 784	870 104
Баалуу кагаздарга инвестициялар	11 134 019	1 716 350	3 610 626
Кардарларга берилген насыялар	50 106 085	35 679 832	42 677 044
- Насыялар боюнча жоготууларга резервдер	(5 926 678)	(5 170 594)	(5 328 545)
Насыялар боюнча жоготууларга резервдерди чыгарып салуу менен, кардарларга берилген насыялар	44 179 407	30 509 238	37 348 499
Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	717 492	0	69 220
- Жоготуулган резервдер	(2 215)	0	(499)
Жоготуулган резервдерди чыгарып салуу менен, кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	715 277	0	68 721
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	3 566 154	2 155 922	2 992 868
Банктын ээлигине өткөн башка жеке менчиктер	107 663	241 223	88 688
Башка активдер	1 711 309	1 938 530	1 320 972
Бардык активдер	89 826 303	67 897 852	80 616 536
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Адилет наркы боюнча бааланган финансы шаймандары, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат	33 450	289 050	88 410
Банктарда жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	1 263 716	707 668	2 342 317
Кардарлардын күнүмдүк эсептер жана депозиттери	69 193 778	51 328 757	60 859 464
Ислам принциптери менен тартылган, кардарлардын күнүмдүк эсептер жана депозиттери	145 189	0	53 108
Башка тартылган каражаттар	51 285	302 769	123 007
Башка милдеттенмелер	3 318 984	2 805 926	2 930 594
Бардык милдеттенмелер	74 006 402	55 434 170	66 396 900
Капитал			
Акционердик капитал	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Бөлүштүрүлбөгөн киреше	10 219 901	6 863 682	8 619 636
Бардык капитал	15 819 901	12 463 682	14 219 636
Бардык милдеттенмелер жана капиталдар	89 826 303	67 897 852	80 616 536
Потенциалдык жана шарттуу милдеттенмелер	2 699 702	1 647 524	2 207 082

* - КРУБдун стандарттары боюнча

Башкармалыктын төрагасынын орун басары
 Капышев Б.С.

Башкы бухгалтер
 Осмонова Д.Д.



«ОПТИМА БАНК» ААК
КИРЕШЕ ЖЕ ЧЫГАША ЖАНА БАШКА ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ*
2026-жылдын 30-июнуна карата (кошо кошкондо)

	30.06.2026 МИҢ СОМ	30.06.2025 МИҢ СОМ
Пайыздык кирешелер	3 899 336	2 670 828
Пайыздык чыгашалар	(908 255)	(568 393)
Таза пайыздык киреше	2 991 081	2 102 435
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(557 067)	(433 038)
Баанын тушуусу боюнча резервдик чыгашалардан кийин пайыздык таза киреше	2 434 014	1 669 397
Ислам каржылоо принциптери боюнча киреше	29 625	-
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(5 639)	-
Исламдык каржылоо принциптерине ылайык, баанын тушуусу боюнча резервдик чыгашалардан кийин таза киреше/(чыгаша)	23 986	-
Комиссиялык кирешелер	1 278 079	983 394
Комиссиялык чыгашалар	(918 365)	(841 407)
Таза комиссиялык киреше	359 714	141 987
Адилет наркы боюнча бааланган финансы шаймандарынан түшкөн таза киреше, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат	42 726	42 918
Чет элдик валюта менен операциялардан таза киреше	2 192 678	1 307 343
Башка кирешелер	9 424	16 221
Операциялык киреше	5 062 542	3 177 866
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(190 092)	(17 376)
Операциялык чыгымдар	(3 094 395)	(2 431 867)
Салык салууга чейинки киреше	1 778 055	728 623
Киреше салыгы боюнча чыгаша	(177 790)	(72 915)
Таза киреше	1 600 265	655 708
Акциялар боюнча киреше		
Акцияга базалык жана суютулган киреше, сом менен	14,29	5,85

* - КРУБдун стандарттары боюнча

Башкармалыктын төрагасынын орун басары
Капышев Б.С.

Башкы бухгалтер
Осмонова Д.Д.



«ОПТИМА БАНК» ААК

ӨЗДҮК КАПИТАЛДА ӨЗГӨРҮҮЛӨР ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ
2026-жылдын 30-июнуна карата (кошо кошкондо)

миң сом	Акционердик капитал	Бөлүштүрүлбөгөн киреше	Бардык капитал
2025- жылдын 1-январына калдык	2 100 000	10 757 414	12 857 414
Уставдык капиталдын көбөйүшү	3 500 000	(3 500 000)	0
Таза киреше	0	655 708	655 708
Жарыяланган дивиденддер	0	(1 049 440)	(1 049 440)
2025- жылдын 30-июнуна калдык	5 600 000	6 863 682	12 463 682
2026- жылдын 1-январына калдык	5 600 000	8 619 636	14 219 636
Таза киреше	0	1 600 265	1 600 265
2026- жылдын 30-июнуна калдык	5 600 000	10 219 901	15 819 901

* - КРУБдун стандарттары боюнча


Башкармалыктын төрагасынын орун басары
Капышев Б.С.




Башкы бухгалтер
Осмонова Д.Д.



«ОПТИМА БАНК» ААК
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ
2026-жылдын 30-июнуна карата (кошо кошкондо)

	30.06.2026 МИҢ СОМ	30.06.2025 МИҢ СОМ
ОПЕРАЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ		
Алынган пайыздар	3 720 861	2 601 728
Төлөнгөн пайыздар	(820 995)	(540 188)
Ислам каржылоо принциптери боюнча алынган киреше	25 210	0
Алынган комиссиялар	1 279 141	988 947
Төлөнгөн комиссиялар	(917 706)	(860 826)
Финансы шаймандары менен операциялар боюнча түшкөн таза кирешелер, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат	(13 424)	147 819
Чет элдик валюта менен операциялардан таза кирешелер	2 193 464	1 321 313
Башка операциялык кирешелер	9 424	15 947
Жалпы административдик чыгашалар	(2 305 299)	(1 665 185)
Операциялык активдер жана милдеттенмелер өзгөргөнгө чейин операциялык ишмердүүлүктөн акча каражаттарынын кыймылы	3 170 676	2 009 555
Операциялык активдер жана милдеттенмелердеги өзгөрүүлөр		
Операциялык активдердеги азаюу (көбөйүү)		
Банктарга берилген насыялар жана каражаттар	(21 838)	739 989
Кардарларга берилген насыялар жана каражаттар	(7 561 877)	(3 996 880)
Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	(643 858)	0
Башка активдер	(219 952)	(807 078)
Операциялык милдеттенмелердеги азаюу (көбөйүү)		
Банктарда жана башка финансы институттарындагы эсептер жана насыялар	(1 140 281)	(1 716 668)
Кардарлардын күнүмдүк эсептери жана салымдары	8 217 176	(1 402 176)
Ислам принциптери боюнча тартылган кардарлардын күнүмдүк эсептери	92 092	0
Башка милдеттенмелер	(201 243)	47 497
Кирешеге салыкты төлөгөнгө чейин операциялык ишмердүүлүктөн алынган / (пайдаланылган) акча каражаттары	1 690 895	(5 125 761)
Кирешеге салык, төлөнгөн	(230 835)	(105 676)
Операциялык ишмердүүлүктөн алынган / (пайдаланылган) акча каражаттары	1 460 060	(5 231 437)
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ		
Инвестициялык баалуу каражаттарды сатып алуу	0	(121 721)
Инвестициялык баалуу каражаттарды жоюу	954 560	191 736
Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу	(667 513)	(269 274)
Инвестициялык ишмердүүлүктөн алынган / (пайдаланылган) акча каражаттары	287 047	(199 259)
ФИНАНСЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ:		
Башка тартылган каражаттарды кайтаруу	(71 662)	(167 802)
Дивиденддерди төлөө	(27 005)	(1 019 520)
Ижара келишимдери боюнча төлөмдөр	(83 012)	(78 664)
Финансылык ишмердүүлүктөн алынган / (пайдаланылган) акча каражаттары	(181 679)	(1 265 986)
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИН ӨЗГӨРТҮҮ	1 565 428	(6 696 682)
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНА ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИНЕ ВАЛЮТАЛАРДЫН КУРСТАРЫН ӨЗГӨРТҮҮГӨ ТААСИР ЭТҮҮ	62 782	695 514
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНА ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИНЕ ЖОГОТУУЛАРГА РЕЗЕРВДИ ӨЗГӨРТҮҮГӨ ТААСИР ЭТҮҮ	18 416	11 887
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИН ТАЗА (АЗАЙТУУ)/КӨБӨЙТҮҮ	1 646 626	(5 989 281)
АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ, ЖЫЛДЫН БАШТАЛЫШЫНА ЧЕЙИН	35 285 983	35 664 807
АКЧА КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ЭКВИВАЛЕНТТЕРИ, МЕЗГИЛДИН АЯГЫНА ЧЕЙИН	36 932 609	29 675 526

Башкармалыктын төрагасынын орун басары
Капышев Б.С.

Башкы бухгалтер,
Осмонова Д.Д.

**Банктын башкармалыгынын органдары тарабынан кабыл алынган
чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир эткен адамдардын тизмеси**

Банктын толук фирмалык аталышы:
Банктын кыскартылган фирмалык аталышы:
Банктын каттоо номери:
Банктын почта дарегі:

"Оптим Банк" Ачык акционердик коому
«ОПТИМА БАНК» ААК
870-3300-ОАО
Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жибек Жолу проспекти 493

Акциялардын 5 жана андан көп пайыздарына (%) ээлик кылган банктын акционерлерди (кат				
№ п/п	Юридикалык жана иш жүзүндө жашаган дарегин көргөзүү менен юридикалык жактын толук жана кыскартылган фирмалык аталышы / жарандыгын көргөзүү менен физикалык жактын ФАА	Банктын акционерлерине (катышуучуларына) таандык болгон банктын акциялары (үлүштөрү) (банктын акцияларына (үлүштөрүнө) добуш берген добуштардын жалпы санынын пайызы).	Банктын башкармалыгынын органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир эткен адамдар	Банктын башкармалыгынын органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир эткен адамдардын (катышуучуларынын) ортосундагы өз ара байланыш
1	2	3	4	5
1	"Alatau City Bank" АК, Казакстан Республикасы, Алматы шаары, Медео району, Нурсултан Назарбаев проспекти, 242-үй	97,14%	"Alatau City Bank" АК, Казакстан Республикасы, Алматы шаары, Медео району, Нурсултан Назарбаев проспекти, 242-үй	«Оптим Банк» ААКтын ири акционери

**Банк тобунун башкы компаниясынын башкармалыгынын органдары тарабынан кабыл алынган
чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир эткен адамдардын тизмеси**

Башкы компаниянын толук фирмалык аталышы:
Башкы компаниянын кыскартылган фирмалык аталышы:
Башкы компаниянын каттоо номери:
Башкы компаниянын почта дарегі:

"Alatau City Bank" акционердик коому
"Alatau City Bank" АК
920140000084
Казакстан Республикасы, Алматы ш., Нурсултан Назарбаев атындагы к., 242-үй

Акциялардын 5 жана андан көп пайыздарына (%) ээлик кылган банктын акционерлерди (кат				
№ п/п	Юридикалык жана иш жүзүндө жашаган дарегин көргөзүү менен юридикалык жактын толук жана кыскартылган фирмалык аталышы / жарандыгын көргөзүү менен физикалык жактын ФАА	Банктын акционерлерине (катышуучуларына) таандык болгон банктын акциялары (үлүштөрү) (банктын акцияларына (үлүштөрүнө) добуш берген добуштардын жалпы санынын пайызы).	Банктын башкармалыгынын органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир эткен адамдар	Банктын башкармалыгынын органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу (түз же кыйыр) таасир эткен адамдардын (катышуучуларынын) ортосундагы өз ара байланыш
1	2	3	4	5
1	АО "United Group Alatau" Республика Казахстан, город Алматы, А26F8T9, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаева, 242	100,00%	-	"Alatau City Bank" АКнын ири катышуучусу
2	Ким Вячеслав Константинович	100,00%	-	"United Group Alatau" АКнын ири катышуучусу

"ОПТИМА БАНК" ААКтын Башкармалыгынын жана Директорлор Кеңешинин курамындагы өзгөрүүлөр туурасында маалыматтар

№ п/п	Аты-жөнү	Ээлеген кызматы	Башкармалыктын/Директорлор Кеңешинин курамына киргизген күнү	Башкармалыктын/Директорлор Кеңешинин курамынан чыгарган күнү
1	Исмаев Гарып Муратович	Башкарманын мүчөсү, Башкарманын төрагасынын биринчи орун басары	30.01.2026 г.	2026-жылдын 5-июнундагы №9 СД протоколуна ылайык, төмөнкү чечим кабыл алынды: «Оптим Банк» ААК Башкармасынын Төрагасынын биринчи орун басары Исмаев Гарып Муратовичтин ыйгарым укуктары 2026-жылдын 1-июнундагы жеке арызынын негизинде, 2026-жылдын 1-июлунан баштап өз каалоосу менен мөөнөтүнөн мурда токтотулсун.

2026-жылдын 30-июнуна карата абалы боюнча жарыялоого таандык болгон кошумча маалымат

Отчеттуу мезгилдин аралыгында банк тарабынан чыгарылган бардык баалуу кагаздар туурасында маалымат	Отчеттуу мезгилде өзгөрүүлөр болгон жок
Банктын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнө тийиштүү болгон жана милдеттүү түрдө ачылууга таандык олуттуу фактылар	
банктын шайлануучу башкаруу органдарына, банктын капиталына, ошондой эле анын туунду жана ага көз каранды болгон жактарына кирген адамдардын катышуусунун өлчөмүн өзгөртүү;	Отчеттуу мезгилде өзгөрүүлөр болгон жок
Акциялардын (үлүштөрдүн) 5 жана андан ашыгына ээлик кылгандардын тизмесин өзгөртүү, ошондой эле акциялардын (үлүштөрдүн) 5 жана андан ашыгына ээлик кылгандардын үлүшүн өзгөртүү тууралуу4	Отчеттуу мезгилде өзгөрүүлөр болгон жок
Банк уставдык капиталдын 20 жана андан ашык пайызына ээлик кылган юридикалык жактардын тизмесин өзгөртүү;	Банк юридикалык жактардын уставдык капиталында үлүшү жок
Анын добуш берүүчү акцияларынын (үлүштөрү, пайларынын) 5 тен ашык пайызына ээлик кылган банктын реестринде пайда болушу;	Отчеттуу мезгилде өзгөрүүлөр болгон жок
суммасы же мүлкүнүн наркы келишим түзүлгөн күнгө карата банктын активдеринин 10 же андан көп пайызын түзгөн банктын бир жолку операциялары;	Отчеттуу мезгилде болгон жок
банктын активдеринин наркынын 10 пайыздан ашык бир жолку көбөйүшүнө же төмөндөшүнө алып келген факты (фактылар);	Отчеттуу мезгилде болгон жок
банктын таза кирешесинин же таза чыгымынын бир жолку 10 пайыздан ашык көбөйүшүнө алып келген факты (фактылар);	Отчеттуу мезгилде болгон жок
банкты, анын туунду жана ага көз каранды коомдорун кайра уюштуруу;	Отчеттуу мезгилде болгон жок
банктын баалуу кагаздары боюнча чегерилген жана (же) төлөнгөн (төлөнгөн) кирешелер;	Отчеттуу мезгилде болгон жок
Жалпы отурумдардын чечимдери;	Отчеттуу мезгилде болгон жок
Банктын баалуу кагаздарын жоюу.	Отчеттуу мезгилде болгон жок
отчеттук күнгө карата Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык активдер боюнча түзүлгөн ПЧЖОК дин (потенциалдык чыгымдарды жана жоготууларды жабууга резерв) суммасы, банктарга жана кардарларга кредиттер жана финансылык ижарапар боюнча чегерилген пайыздар жана отчеттук квартал үчүн ПЧЖОКдын чоңдугун туурадоо суммасы	ПЧЖОК тарабынан насыялар боюнча түзүлгөн чоңдук 5928893 миң сом (отчеттук кварталга 491961 миң сомго көбөйтүү), башка активдер боюнча ПЧЖОК тарабынан түзүлгөн чоңдук 758774 миң сом (отчеттук квартал үчүн 21539 миң сомго көбөйтүү)

Башкармалыктын төрагасынын орун басары

Капышев Б.С.

Башкы бухгалтер


Осмонова Д.Д.

Финансылык отчеттуулук менен "ОПТИМА БАНК" ААКтын Башкы кеңсесинде толук көлөмдө таанышууга болот, ал төмөнкү дарек боюнча жайгашкан:
Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекти, 95/1, "Оптим Банк" ААКтын бардык филиалдарында жана аманат кассаларында

Банк тобунун түзүмү туурасында маалымат

Башкы компаниянын аталышы: "Alatau City Bank" АК
2026-жылдын 30-июнуна карата (кошо кошкондо)

Олуттуу таасир көргөзүүгө жөндөмдүү жактар




Башкармалыктын төрагасынын орун басары

Капышев Б.С.

Башкы бухгалтер

Осмонова Д.Д.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to one of the officials mentioned in the document.

**«Оптим Банк» ААК тын
экономикалык нормативдерди кармаганы үчүн
2026-жылдын 30-июнуна карата (кошо кошкондо)
2026-жылдын 2-кварталы үчүн маалымат**

Банктын капиталынын кошумча запасын кармоо жана экономикалык нормативдердин аталышы ("капитал буферинин индекси")	Нормативдин бекитилген мааниси	Нормативдин факты жүзүндөгү мааниси
Бир зайымчыга (карыз алуучуга) же банк менен байланышы жок байланышкан зайымчылардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% дан көп эмес	6,9%
Бир зайымчыга (карыз алуучуга) же банк менен байланышкан зайымчылардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20% дан көп эмес	0,1%
Банк менен байланышы жок банкта банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% дан көп эмес	2,0%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	20% дан көп эмес	2,5%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (адекваттуулук) коэффициенти (K2.1)	14% дан кем эмес	18,2%
Биринчи деңгээлдеги капиталдык жетиштүүлүк (адекваттуулук) коэффициенти (K2.2)	9,5% дан кем эмес	17,1%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын (K2.3) жетиштүүлүк коэффициенти (адекваттуулук)	8% дан кем эмес	17,1%
Лeverаж (K2.4)	6% дан кем эмес	14,9%
Банктын ликвиддүүлүк нормативи (көрсөткүчү) (K3.1)	45% дан кем эмес	61,6%
Узак убакты бою ачык валюта позицияларынын жалпы наркы боюнча бузулган күндөрдүн саны (K4.2)	20% дан көп эмес	-
Кыска убакты бою ачык валюта позицияларынын жалпы наркы боюнча бузулган күндөрдүн саны (K4.3)	20% дан көп эмес	-
Банктын капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери индекси")	20% дан кем эмес	19,9%
Баалуу металлдар боюнча узак убакыт бою ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузулган күндөрдүн саны (K4.5)	20% дан көп эмес	-
Баалуу металлдар боюнча кыска убакыт бою ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузулган күндөрдүн саны (K4.6)	20% дан көп эмес	-

Башкармалыктын төрагасынын орун басары
Капышев Б.С.

Башкы бухгалтер
Осмонова Д.Д.